

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Утверждаю»
Директор ИЯиЛ НАН КР
А.А.Акматалиев

« 30 » 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 33

заседания экзаменационной комиссии от 10 июня 2020г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель: Отунбаева Т.К. - д.ф.н. (10.02.20), доц., ст. преподаватель, к.м.н. Фил. науки
Члены комиссии: Кадырашова Д.К. - к.ф.н. (10.02.20), доц., зав. кафедр. Тос-го 4 ин. яз. ИЯиЛ НАН КР;
Томашева Т.З. - к.ф.н. (10.02.20), и.о. доц., кафедр. Тос-го 4 ин. яз. ИЯиЛ НАН КР;
Касымбева С.С. - ст. преп. ин. яз. кафедр. Тос-го 4 ин. яз. ИЯиЛ НАН КР;
Жаирова В.В. - ст. уч. ин. яз. кафедр. Тос-го 4 ин. яз. ИЯиЛ НАН КР;
Дайыралиева А.Д. - преп. ин. яз. кафедр. Тос-го 4 ин. яз. ИЯиЛ НАН КР;

Утверждена приказом ИЯиЛ НАН КР

№ 3/02-3 от «08» 06 2020г.

СЛУШАЛИ:

Приём кандидатского экзамена по английскому языку
(наименование дисциплины)

Мухамбаев Айдар Арикович
(фамилия, имя, отчество)

На экзамене были заданы следующие вопросы: из статьи: The Early development of paleoanthropology.

- I. Краткой проверкой тезиса организма по стилизации р-30 стр.
- II. Краткое изложение тезиса из той же статьи р-34 стр.
- III. Новики фактов речи - откл.

Постановили: считать что тов. Мухамбаев А.С.
выдержал экзамен с оценкой отлично.

Председатель экзаменационной комиссии: Отунбаева Т.К. - [подпись]
Члены экзаменационной комиссии: Кадырашова Д.К. - [подпись]
Томашева Т.З. - [подпись]
Касымбева С.С. - [подпись]
Жаирова В.В. - [подпись]
Дайыралиева А.Д. - [подпись]

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

«Бекитем»
Кыргыз Республикасынын
Улуттук Илимдер Академиясынын
Тил жана Адабият Институтунун
директору
А.А. Акматалиев
/мөөрү жана колу коюлган/

30.09.2020-ж.

2020-жылдын 10-июнундагы экзамендик комиссиянын отурмунун
№ 33 ПРОТОКОЛУ

КОМИССИЯНЫН КУРАМЫ:

Төрагасы: Т.К. Джумалиева - ф.и.д, (10.02.20) доц., Манас университетинин англис тили жана адабияты бөлүмү;

Комиссиянын мүчөлөрү:

Д.Ж. Кадыралиева - ф.и.д, (10.02.20), доц. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын башчысы;

Г.З. Жамашева – ф.и.д, (10.02.20), доц. милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасы;

С.С. Касмалиева - Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын немец тили сабагы боюнча улук мугалими;

В.А. Назирова - Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын англис тили сабагы боюнча улук мугалими;

А.Д. Дайыргазиева - Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын немец тили сабагы боюнча мугалими;

Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун 2020-жылдын 8-июнундагы №3/02-3 буйругу менен бекитилген.

УГУШТУ:

Англис тили боюнча кандидаттык экзаменди кабыл алуу

(сабактын аталышы)

Мукамбаев Айдын Серикович

(аты-жөнү)

Экзаменде төмөндөгү суроолор берилди: The early development of Poleoseismology макаласынан

- I. Адистиги боюнча түп нускадагы тексттин жазуу жүзүндөгү котормосу р-30, жакшы
- II. Жогоруда аталган китептен оозеки айтып берүү р-34 эң жакшы.
- III. Оозеки речинин шыктары – эң жакшы.

Бекитилди: жолдош А.С. Мукамбаев

экзаменди эң жакшы деген баа менен тапшырды.

Экзамендик комиссиянын төрагасы:
Экзамендик комиссиянын мүчөлөрү:

Т.К. Джумалиева /колу коюлган/
Д.Ж. Кадыралиева /колу коюлган/
Г.З. Жамашева /колу коюлган/
С.С. Касмалиева /колу коюлган/
В.А. Назирова /колу коюлган/
А.Д. Дайыргазиева /колу коюлган/

/vcfzf/

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү, үй 3-4

Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын он үчүнчү майы

Мен, КР ЮМ тарабынан **24.09.2019**-жылы берилген **№791** лицензиянын негизинде иш алып барган **Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын нотариалдык округунун** жеке нотариусу **Дербишова Мимоза Темирбековна**, документтин текстин **орус** тилинен **кыргыз** тилине которгон котормочу **Карабаева Назгүл Мамытбековнанын** кол тамгасынын аныктыгын жана документке менин көзүмчө кол койгонун тастыктайм. Документтин текстинин котормосун аткарган котормочунун өздүгү такталды, иш-аракетке жөндөмдүүлүгү текшерилди.

Котормочуга котормонун аныктыгы жана аткарылган нотариалдык иш-аракеттин ачыкка чыгарылбашы үчүн жоопкерчилик жөнүндө эскертүү берилди.

№791-2024-0716477 реестринде катталды.

Мамлекеттик алым: 50 сом

Укуктук жана техникалык мүнөздөгү кызматтар: 100 сом

Нотариус /мөөрү жана колу коюлган/



Документке электрондук кол тамга коюлду.
Күнү: 13.05.2024, 19:31:09
Аты-жөнү: Дербишова Мимоза Темирбековна
Hash: /код/



Перевод с русского языка на кыргызский язык выполнен переводческим агентством «Бипрофи»
Тел: 0776 021 512, 0550 021 512. Переводчик Карабаева Назгүл Мамытбековна 096 (776) 021512
Бул документтин орус тилинен кыргыз тилине которулган Бипрофи котормочусу 0776 021 512; 0550 021 512
агенттигинде аткарылды. Тел: 0776 021 512, 0550 021 512
Котормочу Карабаева Назгүл Мамытбековна

Bishkek, Kyrgyz Republic
096 (776) 021512
0776 021 512; 0550 021 512
www.biprofi.kg
biprofi.kg@gmail.com
TIN 02803201610266